



## Kyrgyz (Кыргызча)

### Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы, Кудайды сүйүү, жана ыйык Рухтун комитети баарыңар менен бол.

Рухун менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз күнөөлөрүбүздү таанып-билели, Ошентип, ыйык сырларды белгилөө үчүн өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды мойнума алам Сага, бир туугандарым, Мен аябай күнөө кылдым, Менин оюм жана менин сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме жана мен кыла алган жокмун, Менин күнөөм менен, Менин күнөөм менен, менин эң оор жараксыз адам аркылуу; Ошондуктан мен Мариямдан качып кетем, Бардык периштерер жана ыйыктар, Сен, бир туугандарым, Мен үчүн Кудай-Төнирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым кылсын, Биздин күнөөлөрүбүздү кечир, бизди түбөлүк өмүргө алышп бар.

Оомий

## Slovak (slovenčina)

### Úvodné obrady

Znak kríža

V mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen

Pozdrav

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, a láska k Bohu, a spoločenstvo Ducha Svätého Budťte s vami všetkými.

A so svojím duchom.

Pokánie

Bratia (bratia a sestry), uznáme naše hriechy, A tak sa pripravte na oslavu posvätných tajomstiev.

Priznávam Všemohúceho Boha A pre teba, moji bratia a sestry, že som veľmi zhrešil, V mojich myšlienkach a podľa mojich slov, v tom, čo som urobil, av tom, čo som neurobil, Cez moju chybu, Cez moju chybu, Prostredníctvom mojej najťažšej chyby; Preto sa pýtam požehnanej Mary, ktorá je vždy Všetci anjeli a svätí, A ty, moji bratia a sestry, modliť sa za mňa k Pánovi, nášmu Bohu.

Nech je Všemohúci Boh, zmiluj sa nad nami, Odpust' nám naše hriechy, A privede nás do večného života.

Amen

## Kyrgyz (Кыргызча)

### Кыре

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

### Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы  
ниеттеги адамдарга жер жузундо  
тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз  
сага батабыз, биз сени сүйөбүз, биз  
сени даңктайбыз, Сенин улуулугун  
үчүн рахмат айтабыз, Теңир Кудай,  
асмандағы Падыша, Оо, Кудай,  
кудуреттүү Ата. Мырзабыз Иса  
Машаяк, Жалгыз Уулу, Теңир Кудай,  
Кудайдын Козусу, Атанын Уулу, сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин,  
бизге ырайым кыл; сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, биздин  
тиленүүбүздү кабыл алуу; сен  
Атанын оң жагында отурасын, бизге  
ырайым кыл. Анткени Сен гана  
Ыйыксын, Сен жалгыз Теңирсин,  
Сен гана Эң Жогоркусун, Ыйса  
Машайак, Ыйык Рух менен, Кудай  
Атанын даңкында. Оомийин.

### Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

### Сөздүн литургиясы

#### Биринчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resoriial Resh

## Slovak (slovenčina)

### Kyri

Pane zľutuj sa.

Pane zľutuj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane zľutuj sa.

Pane zľutuj sa.

### Gloria

Sláva Bohu na výsostiach, a  
na zemi pokoj ľudom dobrej  
vôle. Chválime ťa, že hňáme ti,  
zbožňujeme ťa, oslavujeme  
ňa, ďakujeme ti za tvoju veľkú  
slávu, Pane Bože, nebeský  
Kráľ, Ó Bože, všemohúci Otče.  
Pane Ježišu Kriste,  
Jednorodený Syn, Pane Bože,  
Baránok Boží, Syn Otca,  
snímaš hriechy sveta, zmiluj  
sa nad nami; snímaš hriechy  
sveta, prijmi našu modlitbu;  
sedíš po pravici Otca, zmiluj  
sa nad nami. Lebo ty jediný si  
Sväty, ty jediný si Pán, ty  
jediný si Najvyšší, Ježiš  
Kristus, s Duchom Svätým, v  
sláve Boha Otca. Amen.

### Zberať

Modlime sa.

Amen.

### Liturgia slova

#### Prvé čítanie

Slovo Pánovo.

Bohu vdaka.

Zodpovedný žalm

## Kyrgyz (Кыргызча)

Экинчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

**Теңир сени менен болсун.**

Жана сенин руху менен.

**Ыйык Инжилден окуу Н.**

Даңк сага, Теңир

**Жахабанын Инжили.**

Сага даңк, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем,  
 кудуреттүү Ата, асман менен жерди  
 жараткан, көрүнгөн жана  
 көрүнбөгөн бардык нерселерден.  
 Мен бир Теңир Ыйса Машайакка  
 ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,  
 бардык доорлордон мурда Атадан  
 төрөлгөн. Кудайдан Кудай, Нурдан  
 нур, чыныгы Кудай чыныгы  
 Кудайдан, төрөлгөн, жаратылган  
 эмес, Атага кошулган; ал аркылуу  
 бардык нерсени жасады. Ал биз  
 үчүн жана биздин куткарылышыбыз  
 үчүн асмандан түштү, жана Ыйык  
 Рух аркылуу Бүбү Мариямдан  
 жаралган, жана адам болуп калды.  
 Биз үчүн ал Понтий Пилаттын  
 тушунда айкаш жыгачка кадалган,  
 ал өлүмгө дуушар болуп, көмүлгөн,  
 үчүнчү күнү кайра тирилди Ыйык  
 Жазмага ылайык. Ал асманга  
 көтөрүлдү Ал Атасынын он жагында  
 отурат. Ал кайрадан даңк менен  
 келет тириүүлөрдү жана өлгөндөрдү  
 соттош үчүн Анын

## Slovak (slovenčina)

Druhé čítanie

Slovo Pánovo.

Bohu vdáka.

Evanjelium

**Pán nech je s vami.**

A so svojím duchom.

**Čítanie zo svätého evanjelia  
podľa N.**

Sláva tebe, Pane

**Evanjelium Pána.**

Chvála ti, Pane Ježišu Kriste.

Profesia viery

Verím v jedného Boha, Otče  
 všemohúci, tvorca neba a  
 zeme, všetkých vecí  
 viditeľných a neviditeľných.  
 Verím v jedného Pána Ježiša  
 Krista, jednorodený Syn Boží,  
 zrodený z Otca pred všetkými  
 vekmi. Boh od Boha, Svetlo zo  
 Svetla, pravý Boh od pravého  
 Boha, splodený, nie stvorený,  
 jednopodstatný s Otcom;  
 skrze neho všetko vzniklo. Pre  
 nás ľudí a pre našu spásu  
 zostúpil z neba, a Duchom  
 Svätým bola vtelená Panna  
 Mária, a stal sa človekom. Pre  
 nás bol ukrižovaný za vlády  
 Pontského Piláta, zomrel a bol  
 pochovaný, a vstal na tretí  
 deň v súlade s Písmom.

Vystúpil do neba a sedí po  
 pravici Otca. Znova príde v  
 sláve súdiť živých i mŕtvych a  
 jeho kráľovstvu nebude  
 konca. Verím v Ducha

## Kyrgyz (Кыргызча)

падышачылыгынын аягы болбайт.  
 Мен Үйык Рухка, Тәңирге, өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен бирге табынган жана даңталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши учун бир чөмүлдүрүүнү мойнума аlam жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

## Homily

Универсалдуу тиленүү

**Биз Жахабага сыйынабыз.**

Раббим, тилегибизди ук.

## Ucharistтин

## ЛИТУРГИЯСЫ

### Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

**Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.**

Колундагы курмандыкыңды  
 Жараткан кабыл кылсын Анын  
 ысмынын даңкы жана даңкы учун,  
 биздин жыргалчылыгыбыз учун  
 жана анын бардык ыйык  
 Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

### Эвхаристикалык тиленүү

## Slovak (slovenčina)

Svätého, Pána, darcu života, ktorý vychádza z Otca a Syna, ktorý s Otcom a Synom je uctievaný a oslavovaný, ktorý hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a teším sa na vzkriesenie mŕtvych a život budúceho sveta. Amen.

## Homíliu

## Univerzálna modlitba

**Modlime sa k Pánovi.**

Pane, vypočuj našu modlitbu.

## Liturgia Eucharistie

### Ofertorium

Nech je zvelebený Boh na veky.

**Modlite sa, bratia (bratia a sestry), že moja a tvoja obeť môže byť Bohu priateľný, všemohúceho Otca.**

Nech Pán prijme obeť z tvojich rúk na chválu a slávu jeho mena, pre naše dobro a dobro celej jeho svätej Cirkvi.

Amen.

### Eucharistická modlitba

## Kyrgyz (Кыргызча)

Теңир сени менен болсун.  
Жана сенин руху менен.  
Жүрөгүндү көтөр.  
Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.  
**Кудай-Теңирибизге ыраазычылык билдирили.**  
Бул туура жана адилеттүү.  
Үййик, үййик, үййик Теңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңқына толгон. Хосанна эң бийик. Теңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

## **Үйман сыры.**

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз,  
Теңиirim, жана өз тирилилеринди жарыяла сен кайра келгенче. Же:  
Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Теңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени сенин айкаш жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

## **Коомчулук ырымы**

Куткаруучунун буйругу боюнча жана Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:  
Асмандағы Атабыз, Сенин ысымың үййекталсын; Сенин падышачылыгың келсин, сенин эркиң аткарылат асманда кандай болсо, жерде да. Бүгүн бизге күнүмдүк наныбызды бер, жана биздин күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге

## Slovak (slovenčina)

Pán nech je s vami.  
A so svojím duchom.  
Pozdvihnite svoje srdcia.  
Zdvíhame ich k Pánovi.  
Vzdávajme vdáky Pánovi, nášmu Bohu.  
Je to správne a spravodlivé.  
Sväty, svätý, svätý Pán Boh zástupov. Nebo a zem sú plné tvojej slávy. Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.

## **Tajomstvo viery.**

Ohlasujeme tvoju smrť, Pane, a vyznávaj svoje vzkriesenie kým znova neprídeš. alebo:  
Keď jeme tento chlieb a pijeme tento pohár, zvestujeme tvoju smrť, Pane, kým znova neprídeš. alebo:  
Zachráň nás, Spasiteľ sveta, lebo tvojím krížom a zmŕtvychvstaním osloboď ste nás.

Amen.

## **obrad prijímania**

Na príkaz Spasiteľa a tvorený božským učením, dovoľujeme si povedať:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje; príď kráľovstvo tvoje, nech sa stane tvoja vôľa na zemi ako v nebi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpust nám naše viny, ako aj

## Kyrgyz (Кыргызча)

каршы күнөө қылгандарды  
кечиргендей; жана бизди азгырууга  
алып барба, бирок бизди  
жамандыктан сакта.

**Теңир, бизди ар кандай**  
жамандыктан сакта, ырайымдуулук  
менен биздин күндөрдө тынчтык  
бер, Сенин ырайымың менен, биз ар  
дайым күнөөдөн таза болушубуз  
мүмкүн жана бардык  
кыйынчылыктардан коопсуз, биз  
куттуу үмүттү күтүп жатабыз жана  
биздин Куткаруучубуз ыйса  
Машайактын келиши.

Падышалык үчүн, күч жана даңқ  
сеники Азыр жана түбөлүккө.

**Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин**  
элчилириңе мындай деди: Тынчтык  
мен сени таштап, тынчтык берем  
сага, биздин күнөөлөрүбүзгө  
караба, бирок чиркөөнүздүн  
ишеними боюнча, жана  
ырайымдуулук менен ага тынчтык  
жана биримдик берсин сенин  
эркиңе ылайык. Алар түбөлүккө  
жашап, түбөлүккө падышачылык  
кылышат.

Оомийин.

**Теңирдин тынчтыгы ар дайым силер**  
менен болсун.

Жана сенин руху менен.

**Келгиле, бири-бирибизге**  
тынчтыктын белгисин сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
ырайым кыл. Кудайдын Козусу, сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин,  
бизге ырайым кыл. Кудайдын

## Slovak (slovenčina)

my odpúšťame svojim  
vinníkom; a neuved' nás do  
pokušenia, ale zbav nás zlého.

**Oslobod' nás, Pane, od**  
každého zla, daruj pokoj v  
našich dňoch, že s pomocou  
tvojho milosrdenstva môžeme  
byť vždy oslobodení od  
hriechu a v bezpečí pred  
každou úzkostou, keď  
očakávame požehnanú nádej  
a príchod nášho Spasiteľa,  
Ježiša Krista.

Pre kráľovstvo, sila a sláva sú  
tvoje teraz a navzdy.

**Pane Ježišu Kriste, ktorý**  
povedal vašim apoštolom:  
Pokoj ti zanechávam, svoj  
pokoj ti dávam, nehľad' na  
naše hriechy, ale na viere  
vašej Cirkvi, a daruj jej pokoj a  
jednotu v súlade s vašou  
vôľou. Ktorí žijú a kraľujú na  
veky vekov.

Amen.

Pokoj Pánov nech je vždy s  
vami.

A so svojím duchom.

Darujme si navzájom  
znamenie pokoja.

Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš

## Kyrgyz (Кыргызча)

Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, бизге тынчтык бер.

**Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алды.** Козунун кечки тамагына чакырылгандар бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин менин чатырымдын астына киругүн үчүн, бирок бир гана сөздү айтсам, жаным айыгат.

**Машаяктын Денеси (Каны).**

Оомийин.

**Келгиле намаз окуйлу.**

Оомийин.

## **КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР**

Бата

**Теңир сени менен болсун.**

**Жана сенин руху менен.**

**Жараткан Алла ыраазы болсун Ата,**  
**Уул жана Ыйык Рух.**

Оомийин.

## **Кызматтан бошотуу**

**Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:**  
**Барып, Теңирдин Жакшы Кабарын**  
**жарыяла. Же: Өз өмүрүң менен**  
**Теңирди даңқтап, тынчтык менен**  
**бар. Же: Тынчтык менен кет.**

Кудайга шүгүр.

## Slovak (slovenčina)

hriechy sveta, daruj nám pokoj.

**Hľa, Baránok Boží, hľa, kto sníma hriechy sveta.**

Blahoslavení, ktorí sú povolaní na Baránskovu večeru.

Pane, nie som hoden že by si mal vstúpiť pod moju strechu, ale povedz len slovo a moja duša bude uzdravená.

**Telo (Krv) Krista.**

Amen.

**Modlime sa.**

Amen.

## **Záverečné obrady**

Požehnanie

**Pán nech je s vami.**

**A so svojím duchom.**

**Nech ťa žehná všemohúci**  
**Boh, Otca i Syna i Ducha**  
**Svätého.**

Amen.

## **Prepustenie**

**Chodťe ďalej, omša sa končí.**  
**Alebo: Chodťe a ohlasujte**  
**evangelium Pánovo. Alebo:**  
**Chodťe v pokoji a oslavujte**  
**Pána svojím životom. Alebo:**  
**Chod' v pokoji.**

Bohu vdăka.